

**«КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ»**  
ОКУУ-ИЛИМИЙ-ӨНДҮРҮШТҮК КОМПЛЕКСИ ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН БИРИКМЕСИ

УНПК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»



CONSORTIUM «INTERNATIONAL  
UNIVERSITY OF KYRGYZSTAN»

**БУЙРУК**

**ПРИКАЗ**

*28 октябрь 2019г №184/У.г.*



Об утверждении тем ВКР

**Утвердить темы выпускных квалификационных работ для студентов 4 курса на 2019-2020 учебный год:**

**Направление: Экономика**

1. Анализ финансовой устойчивости организации.
2. Анализ платежеспособности организации и ликвидности ее баланса.
3. Анализ кредитоспособности организации.
4. Анализ бухгалтерской прибыли и ее важнейшего составляющего элемента – прибыли от продаж
5. Анализ системы мотивации персонала на малом предприятии.
6. Анализ деловой активности коммерческой организации.
7. Анализ рентабельности организации
8. Анализ проведения и оценка эффективности мероприятий событийного маркетинга.
9. Анализ производительности труда на предприятиях (организации, фирмы) и пути повышения.
10. Бюджетная система КР, ее структура и принципы построения.
11. Бюджетный процесс в Кыргызстане.
12. Банкротство предприятий: основные причины возникновения и пути выхода.
13. Бизнес-план предприятия: содержание и роль в финансовой политике
14. Валюта: понятие и классификация видов. Факторы, определяющие положение национальной валюты на международном рынке.
15. Валютные системы: понятие и виды. Особенности валютной системы Кыргызстана.
16. Валютный рынок Кыргызстана: этапы формирования и современное состояние.
17. Влияние подоходного налога на формирование доходной части бюджета в Кыргызской Республике
18. Влияние организационно-экономических условий на финансовый результат предприятия
19. Государственные внебюджетные фонды, их виды и место в финансовой системе страны.
20. Государственный и муниципальный кредит. Управление государственным долгом Кыргызстана

21. Диагностика деятельности организации на основе цепочки финансовой эффективности.
22. Долговое финансирование инвестиционных проектов
23. Долгосрочные и краткосрочные ресурсы в банковской системе: особенности формирования и использования в Кыргызстане
24. Личная система Кыргызской Республики
25. Заёмные ресурсы предприятия: проблемы их привлечения и использования (на примере...).
26. Зарубежный опыт привлечения инвестиций и его использования в КР
27. Инфляция и ее социально-экономические последствия
28. Использование финансовых ресурсов организации
29. Ипотечное кредитование и его особенности в КР состояние, проблемы и перспективы.
30. Иностранные инвестиции и формы их привлечения.
31. Контроллинг, как новая концепция управления коммерческим банком и его финансовые компоненты.
32. Кредитная политика коммерческого банка и направления повышения ее эффективности.
33. Кредитные деривативы как инструмент управления кредитным риском.
34. Кредитование в кыргызских банках и пути его совершенствования.
35. Кредитование малых предприятий в Кыргызстане и перспективы его развития.
36. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости кредитной организации.
37. Лизинг как способ обновления основных средств предприятия.
38. Лизинг как способ финансирования деятельности коммерческой организации
39. Методики оценки стоимости акций компании.
40. Методы оценки риска инвестирования в корпоративные ценные бумаги.
41. Методы прогнозирования возможного банкротства предприятий и оценка их эффективности.
42. Методы управления акционерным капиталом предприятия.
43. Механизм антикризисного управления предприятием и его совершенствование.
44. Механизм бюджетного финансирования государственных учреждений.
45. Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии ценных бумаг
46. Методы оценки экономической эффективности предпринимательской деятельности предприятий
47. Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки (на примере организации)
48. Налоговое планирование и пути его совершенствования (на примере организации)
49. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения
  1. Основы формирования и приоритеты налоговой политики и налоговой системы, основные направления их модернизации в современных условиях
  2. Особенности формирования денежно - кредитной политики КР и механизмов ее реализации в современных условиях
  3. Оценка портфеля активов коммерческих банков и оптимизация портфеля (на примере организации)
  4. Оценка стоимости компании: методы и подходы (на примере организации)
  5. Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала в управлении источниками финансирования (на примере организации)
50. Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта организации (на примере организации)
51. Организация производства на предприятии (на примере .....)
52. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии.
53. Особенности управления рисками предприятия.
54. Организация расчетно-кассовых операций в коммерческих банках

55. Оценка управления оборотных активов и эффективности их использования( на примере банка.....)
56. Оценка и пути улучшения финансового состояния предприятия
57. Повышение компетенции работников и управление трудовыми ресурсами на предприятии.
58. Перспективы развития системы банковского надзора.
59. Проблемы формирования системы пенсионного обеспечения КР
60. Проблемы формирования тарифов на электроэнергию для населения.
61. Применение специальных налоговых режимов субъектами малого бизнеса в КР.
62. Повышение эффективности электронных платежных систем в Кыргызской Республике на примере Элсом
63. Пути совершенствования экономической безопасности Кыргызской Республики в ЕАЭС.
64. Разработка и оценка эффективности маркетинговой стратегии предприятия
65. Развитие продуктовых инноваций в банковской сфере Кыргызской Республики.
66. Развитие системы управления финансами на предприятии
67. Роль маркетинговой политики в деятельности коммерческих банков Кыргызской Республики.
68. Роль иностранных инвестиции в экономике КР
69. Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии Кыргызской Республики.
70. Роль и значение рынка недвижимости и ипотеки в современных рыночных отношениях в КР.
71. Роль налоговой системы в формировании местных бюджетов и проблемы её совершенствования
72. Роль Национального банка в стабилизации финансового рынка
73. Современное состояние государственного регулирования оплаты труда
74. Совершенствование системы бухгалтерского учета и экономического анализа на предприятиях малого бизнеса
75. Современное состояние бюджетной политики Кыргызской Республики
76. Совершенствование риск - менеджмента в коммерческих банках Кыргызской Республики на примере
77. Совершенствование депозитной политики коммерческого банка
78. Совершенствование ресурсной базы коммерческого банка
79. Совершенствование системы управления портфелем ценных бумаг в организации
80. Совершенствование управления дебиторской задолженностью организации
81. Совершенствование управления инвестиционной политикой организации
82. Совершенствование управления капиталом предприятия
83. Совершенствование управления кредиторской задолженностью организации
84. Совершенствование управления оборотными активами организации
85. Совершенствование управления системой финансирования и кредитования инвестиций в организации
86. Совершенствование управления финансовой деятельностью в организации
87. Совершенствование финансового планирования в системе управления организацией
88. Составление бизнес-плана финансового оздоровления организации
89. Состояние рынка автотранспортного страхования
90. Сравнительный анализ эффективности различных каналов продаж страховых продуктов
91. Стратегия инвестирования рискованных ценных бумаг
92. Страхование как механизм активизации предпринимательства в Кыргызской Республике
93. СVP-анализ как инструмент финансового и стратегического контроля.



94. Управление реализацией инновационных проектов организации.
95. Управление рыночным риском организации: оценка ценовых и неценовых факторов и методы их оптимизации
96. Управление структурой капитала фирмы
97. Учетная политика как инструмент управления финансовым состоянием организации
98. Управление и организация маркетинговой деятельностью на предприятии.
99. Управление предприятием (организацией, фирмой) на основе эффективного использования системы краткосрочного кредитования.
100. Финансовый менеджмент в страховой компании
101. Формирование ценовой политики на предприятии.
102. Финансовый менеджмент как инструмент управления кругооборотом капитала предприятия.
103. Финансовый менеджмент в управлении инвестиционными проектами на примере организации
104. Формирование стратегии и совершенствование управления финансово-кредитной организацией в условиях высокой конкуренции
105. Формирование местного бюджета регионов Кыргызской Республики
106. Формы обеспечения возвратности кредита, условия их развития в практике банковской деятельности
107. Финансовый контроль смет доходов и расходов
108. Финансирование инновационной деятельности предприятия
109. Финансово-инвестиционный механизм развития региональной экономики
110. Финансовые инновации в банковском секторе
111. Финансовые механизмы государственно-частного партнерства в современной экономике
112. Финансовый анализ и его роль в принятии управленческих решений в организации
113. Формирование инвестиционной политики предприятия
114. Цифровые технологии в Кыргызской Республике
115. Целевые кредиты коммерческого банка: виды и направления развития.
116. Эволюция денежной системы и перспективы развития в современных условиях.
117. Экономическая эффективность электронных платежных инструментов при розничном банковском обслуживании (на примере конкретного банка).
118. Экономические нормативы регулирования деятельности коммерческих банков: их содержание, роль и пути совершенствования.
119. Электронное банковское обслуживание, экономическая эффективность, перспективы развития.
120. Экспресс-диагностика потенциального банкротства хозяйствующего субъекта.

Утвердить тематику выпускных квалификационных работ по кафедре «КИСиУ» на 2019-2020 учебный год:

**710100 Информатика и ВТ**

**Специализация: Информационные системы и технологии**

1. Разработка обучающей web-ориентированной системы «Компьютеры и комплектующие»
2. Разработка системы мониторинга программных и аппаратных ресурсов вычислительной машины
3. Разработка Web-ориентированной системы для оптовой и розничной торговли.
4. Разработка системы электронных продаж для магазина «Сувениры»
5. Разработка автоматизированного рабочего места для сотрудника деканата

6. Разработка программных модулей для автоматизации процесса управления системой «Умный дом»
7. Разработка информационного Web-сайта "boksing-time.kg"
8. Разработка компьютерной системы электронной коммерции на базе Internet технологий
9. Модернизация официального сайта Института сейсмологии НАН КР и оптимизация его работы
10. Разработка информационного Web-ресурса для доставки эксклюзивных кулинарных изделий.
11. Разработка компьютерной веб ориентированной системы для магазина "Рукоделние"
12. Разработка информационного Web -сайта «Салон красоты»
13. Разработка информационного web ресурса для аренды жилья.
14. Разработка универсальной обучающей оболочки для сетевого использования
15. Создание интернет-магазина по продаже часов
16. Разработка компьютерной системы агрегации данных для задач нейросетевой диагностики головного мозга.
17. Разработка информационного web-ресурса для фирма реализующие организационную технику
18. Создание интернет магазина для мебельного салона "emerek.kg"
19. Разработка интеллектуальной системы медицинской диагностики
20. Разработка информационного сайта для фирмы «CarGo»
21. Разработки автоматизированные Системы (склад)
22. Разработка информационного Web ресурса для спортивного центра
23. Разработка системы электронных продаж для фирмы реализующий печатную продукцию.
24. Создание интернет магазина по продаже автомобилей
25. Разработка компьютерной системы поддержки принятия решений для диагностики заболеваний головного мозга
26. Разработка информационного Web портала "Доска объявлений"
27. Разработка электронной торговой площадки для реализации высокотехнологичных средств коммуникации
28. Разработка информационного Web ресурса «все для рыбной ловли»
29. Разработка универсальной тестирующей оболочки для сетевого использования
30. Разработка компьютерной системы мониторинга жизненно-важных показателей пациентов для областной Чуйской больницы
31. Разработка интернет-магазина по продаже автомобильной запчастей для авто салона "Тымкофф"
32. Разработка Web-ориентированной букмекерской системы
33. Разработка Web-ориентированной информационной системы для фирмы «Техносервис»
34. Создание web-ориентированной информационной системы «Лекарственные препараты»
35. Создание интернет магазина по продаже сотовых телефонов
36. Разработка web сайта seismo.kg в сфере обработки данных ИС НАН КР
37. Разработка информационной WEB-ориентированной системы для медицинского центра.
38. Разработка игрового приложения на базе кроссплатформенной среды разработки Unity
39. Разработка компьютерной информационной системы электронную коммерции для фирмы реализующий орг.технику
40. Разработка Web-приложения для купли, продажи и аренды транспортных средств

41. Разработка универсальной обучающей оболочки для сетевого использования
42. Создание интернет магазина по продаже «Брендовых часов»
43. Разработка информационного Web-ресурса для благотворительного фонда «Жашыл Ай»
44. Создание WEB-ориентированной системы для управления сетевым маркетингом
45. Разработка информационной системы "Диагностика" для статической обработки кардиологических заболеваний
46. Создание-Интернет магазина для продажи мобильных телефонов и аксессуаров.
47. Разработка информационной системы для автоматизированной регистрации залоговых сделок
48. Создание информационного сайта предоставляющего туристические услуги по Кыргызстану
49. Разработка информационного Web-ресурса для ООО «Sonoex»
50. Создание информационно-обучающего Web-сайта «guitar.kg»
51. Разработка компьютерного приложения для мониторинга и управления режима искусственной вентиляцией легких
52. Разработка WEB-ориентированной информационной системы для центра обработки данных института сейсмологии
53. Разработка компьютерной системы реализующий интернет магазин «Пион»
54. Разработка базы данных по идентификации и учету ювелирных изделий фирмы «Алтын»
55. Разработка информационного Web -сайта «Рукоделие»
56. Разработка компьютерной информационной системы электронной коммерции для легкой промышленности
57. Разработка информационной системы удаленного мониторинга технических объектов на базе Internet технологий
58. Создание электронной торговой площадки "Автомобильный рынок"
59. Разработка информационного Web-сайта для создания поздравительных шаблонов
60. Аукцион подержанных авто машин
61. Разработка интернет-магазина по продаже автомобильных запчастей для автосалона «Stels»
62. Создание рекламного сайта по доставке блюд национальной кухни
63. Разработка универсальной тестирующей оболочки для сетевого использования
64. Разработка информационного Web-ресурса по продаже компьютерной техники и аксессуаров.
65. Разработка электронного обучающего курса по циклу «Компьютерные сети и телекоммуникации с удаленным администрированием»
66. Создание информационной системы по расчету коммунальных услуг для городского жилищного управления (комплексная работа)
67. Разработка интеллектуальной системы медицинской диагностики для Чуйской областной больницы
68. Разработка информационного сайта, посвященного «Всемирным играм кочевников»
69. Создание Web-ориентированной системы по «Книжный магазин»
70. Разработка информационный системы спортивном магазине
71. Создание электронного учебника по курсу «Операционные системы»
72. Создание электронного учебника по курсу «Теория вероятностей и математической статистики»
73. Разработка информационной Web-ориентированной системы для ОсОО «Ремпромхолд»
74. Создание электронного учебника «Защита информации»



75. Разработка интернет магазина по продаже вещей и аксессуаров для киберспортивной игры «Dota2»
76. Разработка Web-ориентированной системы комплексного психологического тестирования
77. Разработка информационно-развлекательной веб системы "Футбол"
78. Разработка межсетевое экрана для контроля и фильтрации сетевых пакетов (на базе ОС Linux)
79. Разработка Web-ориентированного приложения для организации продаж автозапчастей
80. Разработка информационной системы для учёта книжного фонда библиотеки
81. Разработка интернет магазина «Женская одежда»
82. Разработка Web-ориентированного приложения для туристической организации
83. Создание информационного Web-ресурса «Отдых на Иссык-Куле»
84. Разработка компьютерной системы электронных продаж
85. Разработка интернет магазина по продаже сотовых телефонов и аксессуаров
86. Разработка компьютерной Web-ориентированной системы «Самоучитель по английскому языку»
87. Разработка информационной Web-ориентированной системы для частных объявлений
88. Разработка компьютерной web-ориентированной системы для фирмы реализующая автомобилями
89. Разработка web-ориентированной системы онлайн-торговли
90. Разработка информационно-обучающей Web- системы «Языки программирования»
91. Разработка интернет-магазина «Антиквар»
92. Разработка информационной Web-системы «Компьютерная графика»
93. Разработка программных модулей для автоматизации процесса управления системой «Умный дом»
94. Разработка веб-ориентированной информационно-обучающей системы для курса "Визуальная разработка приложений"
95. Разработка интернет приложения «Продукция Фермера» на базе операционной системы Android
96. Разработка Web-ориентированной информационной системы для футбольного клуба «Барусия Дорт»
97. Создание Web-ориентированной системы для реализации ювелирных изделий
98. Разработка нейросетевой Android-системы диагностирования заболеваний для медицинского учреждения
99. Разработка информационного Web -ресурса «Путешествия по миру»
100. Разработка компьютерной системы нейродиагностики для корпоративной сети Чуйской областной больницы
101. Разработка Web-ориентированной информационной системы «Тренировочные методики для гипертрофии мышечных волокон»
102. Разработка мобильного приложения для агрегации интернет контента
103. Разработка информационного Web -сайта «Транспортная компания»
104. Разработка клиент-серверного приложения для корпоративного общения социальных групп
105. Разработка информационно-поисковой системы «Поиск по меню» на базе ОС Android
106. Разработка web-ориентированные системы для интернет магазина
107. Разработка компьютерной системы, реализующей интернет-магазин «Флористика»
108. Разработка Web-ориентированной системы для видеолюбителей
109. Создание электронного магазина по продаже женской одежды

110. Разработка Web-ориентированной информационной системы для компании «Люстра Люкс.кг»
111. Создание информационного сайта для международного аэропорта
112. Разработка Web-ориентированной информационной системы «kinoman.kg»
113. Проектирование информационной системы поддержки курьерской доставки
114. Создание Web-ориентированного справочного приложения для туристического агентства.

**Утвердить следующие темы дипломных работ для студентов 4 курса факультета Дипломатии и Международного права, направления Международные отношения (бакалавр):**

1. Соотношение концептов «процесс», «изменение», «развитие», «модернизация», «трансформация» и понятий «политический процесс», «политическая система», «политический режим» в анализе современного политического процесса в КР.
2. Продуктивные и непродуктивные модели социальных неравенств.
3. Модели и направления социальной мобильности в современном кыргызском обществе.
4. Особенности формирования и функционирования института парламентаризма в постсоветском Кыргызстане (1993-2019 гг.).
5. Современное кыргызское государство и бизнес: история отношений.
6. Гражданское общество в современном Кыргызстане: концептуальная модель и реальность.
7. Условия, предпосылки, факторы становления и эволюции гражданского общества в современном Кыргызстане.
8. СМИ Кыргызстана как институт гражданского общества и институт государства.
9. Политические функции СМИ в современной кыргызской политике.
10. Группы интересов, группы давления, социальные движения и политические партии в современном кыргызском политическом процессе: общее и особенное.
11. Политические партии как субъект кыргызского политического процесса: историческая ретроспектива и современное состояние.
12. Военное присутствие США в Центральной Азии.
13. Внешние и внутренние факторы развития военных действий США в Афганистане и Ираке.
14. Международные связи и внешняя политика Кыргызской Республики.
15. Роль и место Японии в современных международных отношениях.
16. Основные направления деятельности ЮНЕСКО по сохранению Всемирного историко-культурного наследия.
17. Исторический опыт стратегичности в политических реформах Китая.
18. Роль стратегичности в современной дипломатии Китая.
19. Спорт – как сублимация мировой политики.
20. Применение 36 китайских стратегичностей в сфере информационного взаимодействия.
21. Мода как инструмент «мягкой силы» в мировой политике.
22. Новые инструменты влияния на общественное мнение в современных международных отношениях.
23. Влияние интернет-медиа на формирование политических взглядов молодежи.
24. Китай и Кыргызстан: основные вызовы и тенденции сотрудничества.
25. Проблемы реализации прав женщин в арабских странах (на примере Саудовской Аравии и Марокко).
26. Становление и эволюция сотрудничества КР и ОБСЕ.
27. Миграционные потоки из ЦА в Россию: политический аспект.



71. Теологические разногласия между представителями религиозно-политического экстремизма и традиционного ислама.
72. Исламский фактор в процессе глобального развития: вопросы и перспективы.
73. Религия и политический конфликт в современном мире.
74. Концепция исламского пути развития в современной политической идеологии мусульманских стран.
75. Политический ислам в современном мусульманском мире.
76. Идеологические концепции и стратегия современных исламских фундаменталистских организаций.
77. Современный исламский фундаментализм: политический тупик или альтернатива развития.
78. Сотрудничество США и стран Центральной Азии в обеспечении региональной безопасности
79. Трансграничные проблемы Кыргызской Республики и перспективы их преодоления
80. Центральная Азия в современной миротворческой политике ООН
81. Приоритеты Китайской Народной Республики в системе построения двусторонних связей с Республикой Таджикистан
82. Новые аспекты и сферы межгосударственного взаимодействия Узбекистана и Афганистана
83. Терроризм на ближнем Востоке: История и современность.
84. Международные отношения в годы холодной войны.
85. Международные СМИ: Влияние на мировую политику.
86. Внешняя политика АСЕАН: «проблемы и перспективы развития».
87. НАТО как обеспечение международной безопасности.
88. Нераспространение ОМУ как актуальная проблема на современном этапе.
89. Граница ЕС-Россия как особый территориально-политический объект.
90. Основные параметры современного кыргызского политического процесса.
91. Феномен «самопровозглашенных государств» в современном мире.
92. Религия и национализм: истоки взаимосвязи и виды взаимодействия.
93. Энергетическая дипломатия современной Кыргызской Республики проблемы и перспективы развития.
94. Влияние СМИ на избирательный процесс в РФ и странах ЕС: сравнительный анализ.
95. Государственная информационная политика и её влияние на миграционные процессы в XXI в.
96. Роль политической рекламы и пропаганды в мировой политике (на примере стран Латинской Америки).
97. Формирование концепции публичной дипломатии в США.
98. Публичная дипломатия Китая.
99. Публичная дипломатия и НАТО.
100. Влияние публичной дипломатии на формирование отношений между государствами.
101. Роль церемониала в отпращивании государством внешнеполитических функций.
102. Государственный церемониал как программа власти (Россия, Европа).
103. Массовая культура и мировая политика.
104. Значение церемониала в формировании политического имиджа власти.
105. Дипломатический протокол власти как инструмент внешней политики.
106. Американский аспект во внешней политике арабских государств на примере Иордании, Египта и Сирии. (1991-2009).
107. Арабские страны Северной Африки в постбиполярной системе международных отношений (1991-2008 гг.).
108. Внешнеполитическая деятельность Испании и ее членство в Европейском союзе.

109. Кыргызстан в мировой политике.
110. НАТО - глобальная универсальная международная организация.
111. Проблема мирного урегулирования Палестинского вопроса и формирования новых реалий в палестинско-израильских отношениях.
112. Проблемы интеграции в Африке в начале XXI века.
113. Русский вопрос в Ближнем Зарубежье (на примере Казахстана и Киргизии).
114. Антитеррористическая политика Дж. Буша-младшего как одна из форм борьбы с международным терроризмом.
115. Арабский мир и его особенности.
116. Внутренние миграционные потоки высококвалифицированных кадров на примере развитых стран ЕС.
117. Военное присутствие США в Центральной Азии.
118. Вступление стран Центральной и Восточной Европы в Европейский Союз.
119. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению всемирного наследия.
120. Динамика экономических отношений США и России.
121. Деятельность группы РИО.
122. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве возможности применения европейского опыта.
123. Основные направления внешней политики Барака Обамы.
124. Особенности интеграции в странах ЮВА в конце XX - начале XXI вв.
125. Перспективы сотрудничества в рамках БРИК (Бразилии, России, Индии и Китая).
126. Политика администрации Дж. Буша-младшего в отношении национальной безопасности.
127. Политика ЕС по отношению к Белоруссии и Украине.
128. Сотрудничество Республики Франции и Федеративной Республики Германии в рамках Европейского Союза.
129. Сотрудничество Российской Федерации со странами Центрально-Азиатского региона.
130. Социально-экономические проблемы стран Латинской Америки.
131. Становление и развитие Шанхайской Организации Сотрудничества.
132. Тенденции международного сотрудничества Канады и стран ЕС.
133. Ядерная безопасность в постсоветском Казахстане.
134. Ядерные исследования в странах Латинской Америки.
135. Проблемы демаркации и делимитизации государственной границы Кыргызстана
136. Евразийский Экономический Союз и Кыргызстан в процессе экономической интеграции
137. Интеграционные процессы в Центральной Азии: проблемы и перспективы
138. Сотрудничество Кыргызстана со странами Центральной Азии
139. Политические конфликты в современном мире.
140. Межэтнические и межконфессиональные коммуникации в Кыргызстане.
141. Центральная Азия – как новый субрегион в системе международных отношений.
142. Современная дипломатия – как средство регулирования международных отношений.
143. Гидроэнергетическая ситуация в Центральной Азии - как фактор в международных отношениях.
144. ЕАЭС: реалии, проблемы, перспективы.
145. Геополитические интересы мировых держав в Центральной Азии.
146. Сотрудничество ООН с Кыргызской Республикой.
147. Особенности геополитической ситуации в Центральной Азии.
148. Экономическая дипломатия.
149. Развитие дипломатии независимого Кыргызстана.
150. Развитие дипломатических отношений КР со странами ЕС.

151. Проблемы делимитации и демаркации госграниц КР со странами Центральной Азии.
152. Кыргызстан – НАТО партнерство и сотрудничество ради мира.
153. Сотрудничество Кыргызстана с Арабскими странами: современные тенденции развития.
154. Россия - главный стратегический партнер КР.
155. Китайский фактор в Центральной Азии.
156. Борьба тоталитаризма и демократии в МО в первой половине XX века.
157. Культурно-гуманитарное сотрудничество стран СНГ.
158. Центральная Азия: тенденции развития в постсоветский период.
159. Медиа- аспекты международных отношений.
160. Роль региональных интеграционных объединений.
161. Роль информационных технологий в современных международных отношениях.
162. Отношения КНР со странами Центральной Азии
163. «Мягкая сила» России в отношениях со странами СНГ
164. СНГ- функции, итоги и перспективы
165. Кыргызстан в системе МО
166. Взаимоотношения ЕС и США.
167. Этнические конфликты и их влияние на современные МО.
168. Развитие новых технологий – ведущий фактор процесса глобализации.
169. Информационная безопасность как проблема МО на современном этапе.
170. Деятельность НАТО и ее влияние на современную систему МО.
171. Движение Талибан: зарождение и современность.
172. Палестино-израильский конфликт: история и современность.
173. Межконфессиональные конфликты в современном мире: реалии и перспектива.
174. Международный терроризм и экстремизм как глобальная угроза в современном мире.

**Утвердить следующие темы ВКР для студентов 4 курса Факультета «Дипломатии и Международного права» по направлению Международное право (бакалавр) на 2019-2020 учебный год:**

1. Развитие некоммерческого сектора и его влияние на гражданское общество
2. Правовой статус СМИ и его роль в развитии гражданского общества
3. Реализация права граждан на информацию
4. Состояние со свободой слова в КР и влияние на него социальных сетей
5. Выборы в КР и влияние на него некоммерческих организаций
6. Некоммерческие организации и борьба с коррупцией
7. Реализация права граждан на объединение в КР
8. Проблема вынужденного переселения в международном праве.
9. Защита гражданского населения в международном гуманитарном праве.
10. Проблемы гражданства в международном праве.
11. Эволюция и современные тенденции в мирном урегулировании споров в рамках международного права.
12. Международные конфликты и их последствия для международных договоров.
13. Проблемы применения силы в современном международном праве и их правовое регулирование.
14. Акты Европейского союза и их юридические особенности: регламенты, директивы, постановления.



15. Функции ООН как органа управления и координации в международной системе.
16. Взаимодействие международного и национального права в регулировании транспортных сообщений.
17. Договорная правоспособность международных организаций.
18. Международно-правовые нормы регулирующие миграцию населения и право граждан на передвижение.
19. Принцип нерушимости государственных границ в международном праве.
20. Имплементация норм международного права в правовую систему Кыргызской Республики.
21. Торговля людьми: международно-правовой аспект.
22. Миграция населения: историко-правовой аспект.
23. Взаимодействие Кыргызской Республики и международных организаций в области реализации прав человека в взаимоотношениях с государственными органами.
24. Влияние международных организаций на деятельности государственных органов Кыргызской Республики по защите прав человека.
25. Роль международных организаций в развитии деятельности государственных органов Кыргызской Республики.
26. Деятельность Международных Организаций в странах Центральной Азии как индикатор степени развития прав человека.
27. Роль Международных Организаций в развитии трудовых прав граждан в Кыргызской Республике.
28. Конституция Кыргызской Республики и международные стандарты по правам человека.
29. Международные сервитуты.
30. Организация и деятельность Европейского Суда по правам человека.
31. Система коллизионных норм в международном частном праве и материально-правовые нормы в международном частном праве.
32. Сравнительный анализ трудового законодательства Европейского Союза и Кыргызской Республики.
33. Международное и национальное право: проблемы соотношения.
34. Основная характеристика контрабанды как преступления в таможенном праве.
35. Борьба с последствиями глобального потепления: Правовые аспекты.
36. ВТО: историко-правовой анализ.
37. Соотношение международного права и международного частного права.
38. Правовая регламентация деятельности трудовых мигрантов.
39. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Кыргызской Республике.
40. Договор международной перевозки грузов.
41. Миротворческая роль Организации Объединенных Наций в урегулировании конфликтов.
42. Каталония – путь к независимости: соотношение принципа территориальной целостности государств и самоопределения народов и наций в международном праве.
43. Роль Парижских принципов в международном праве прав человека.
44. Право несовершеннолетнего на индивидуальность в международном праве.
45. Проблема сексизма в современном международном праве.
46. Права сексуальных меньшинств и международное право.
47. Проблема защиты прав «уязвимых» групп в современном международном праве.
48. Проблема репараций в международном праве.
49. Проблема реализации принципа самоопределения народов и наций на примере Курдистана.
50. Защита прав религиозных меньшинств.
51. Защита гражданского населения в международном гуманитарном праве.

52. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
53. Преступления против человечности: теоретико-правовой анализ.
54. Международно-правовая охрана авторского права.
55. Правовая природа международных организаций.
56. Международно-правовые гарантии инвестиционной деятельности.
57. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в государствах- участниках СНГ.
58. Правовые формы международных экономических связей Таможенного союза.
59. Принципы международного экономического права и их роль в регулировании международных экономических отношений.
60. Институт посредничества в МП.
61. Международно-правовые особенности источников международного гуманитарного права.
62. Статус иностранных военных баз: международно-правовые аспекты.
63. Международно-правовая кодификация, классификация и регламентация основных прав и свобод человека.
64. Международная безопасность: понятие, виды, правовые основы и средства обеспечения.
65. Влияние интеграционных процессов на международное частное право.
66. Выдача преступников: международные договоры и национальное законодательство.
67. Актуальные проблемы международного сотрудничества по вопросам прав человека.
68. Проблемы организации и проведения миротворческих операций ООН.
69. Регулирование проблем двойного гражданства в современном МП.
70. Экономическая безопасность: международно-правовой аспект.
71. Проблемы обеспечения информационной безопасности.
72. Международное право и торговля оружием.
73. Международно-правовое регулирование информационных и коммуникационных технологий.
74. Политическая безопасность: международно-правовой аспект.
75. Международные отношения и международное право.
76. Гражданство СНГ: международно-правовой аспект.
77. Интеллектуальная собственность в международном праве.
78. Международное право и защита прав человека в разных странах.
79. Защита атмосферы в международном праве.
80. Трудовое право в Европейском Союзе: международно-правовой аспект.
81. Оффшорные финансовые центры: международно-правовой аспект.
82. Международно-правовой статус космического пространства и небесных тел.
83. Иммуниеты иностранных должностных лиц в международном праве.
84. Преступления против человечности в международном уголовном праве.
85. Преступление агрессии в международном уголовном праве.
86. Толкование норм международного права.
87. Проблемы осуществления юрисдикции в киберпространстве.
88. Проблемы сотрудничества государств с международным уголовным судом.
89. Право ВТО и общее международное право.
90. Соотношение права ВТО и права ЕАЭС.
91. Понятие права ЕАЭС.
92. Практика Суда ЕАЭС.
93. Международно-правовая ответственность государств за противоправные деяния.
94. Контрмеры в международном праве.
95. Проблемы фрагментации международного права.

96. Международно-правовое регулирование предотвращения трансграничного ущерба.
97. Формы и тенденции экономической интеграции: правовые аспекты.
98. Порядок пересечения внутренних и внешних границ государств – членов Европейского Союза.
99. Правовой статус региональных экономических межправительственных организаций.
100. Механизм урегулирования споров ВТО.
101. Внутренний рынок ЕАЭС: механизм функционирования и тенденции правового регулирования.
102. Юридическая природа и взаимосвязь основных принципов международного права.
103. Соотношение и взаимодействие международного права и кыргызского законодательства.
104. Международные механизмы защиты прав и свобод человека.
105. Международная борьба с преступностью: международно-правовая основа.
106. Международные организации и международные органы в борьбе с преступностью: международно-правовая основа деятельности.
107. Основные принципы международного права и их реализация в современных межгосударственных отношениях.
108. Государственные границы и международное право.
109. Политическое убежище в международном праве и его реализация в современных межгосударственных отношениях.
110. Международно-правовое регулирование борьбы с пиратством и вооруженным разбоем на море.
111. Международно-правовое регулирование борьбы с нелегальной миграцией на море.
112. Взаимодействие международного права и внутригосударственного права.
113. Обычные нормы международного права и процесс их формирования.
114. Институт выдачи в современном международном праве и в практике государств.
115. Международные обычаи и международные договоры: соотношение и разрешение коллизий.
116. Нормы *jus cogens* в международном праве.
117. Правовое регулирование трансграничного причинения вреда окружающей среде.
118. Квалификация вооруженных конфликтов.
119. Международно-правовые иммунитеты государства.
120. Приемлемость обращений в Европейский суд по правам человека.
121. Практика применения международных договоров при их толковании.
122. Международно-правовой анализ концепции «ответственность за защиту».
123. Территориальная сфера действия международных договоров по защите прав человека.
124. Применение международного права кыргызскими судами.
125. Дно морей и океанов за пределами действия национальной юрисдикции (правовой режим).
126. Иммуниет государства и его собственности в международном праве.
127. Иммуниеты и привилегии персонала международных организаций.
128. Исполнение норм международного права.
129. Использование атомной энергии и международное право.
130. Исследование отдельных принципов международного права и их роль в обеспечении международного правопорядка.
131. Кодификация норм международного права.
132. Международно-правовая ответственность международных организаций.
133. Морские пространства и их правовой режим.
134. Международные договора в уголовном правосудии.
135. Международно-правовые вопросы гражданства.



136. Правовое регулирование брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом.
137. Государство в системе международно-правового регулирования.
138. Историко-правовой аспект европейской интеграции.
139. Коллизионный и материально-правовые методы регулирования международного частного права.
140. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве.
141. Коллизионные вопросы деликатных обязательств в международном частном праве.
142. Правовое регулирование и практика международной торговли.
143. Коллизионные вопросы международных трудовых отношений.
144. Международно-правовая охрана прав на интеллектуальную собственность.
145. Международно-правовая охрана окружающей среды.
146. Нормотворчество в области прав человека.
147. Вопросы ответственности международных организаций.
148. Право международных договоров с участием международных организаций.
149. Правовая деятельность специализированных учреждений ООН.
150. Применение силы в международном праве и их правовое регулирование.
151. Проблемы исполнения решений международных организаций.
152. Проблемы международного воздушного права.
153. Толкование и применение коллизионных норм.
154. Функции международного права.
155. Совет по правам человека: проблемы и перспективы.
156. Право коренных народов на самоопределение в соответствии с международным правом.
157. Статус Арктики: национальные и международно-правовые подходы.
158. Международно-правовые проблемы по сокращению лиц без гражданства.
159. Комиссар Совета Европы по правам человека.
160. Решения Европейского Суда по правам человека
161. Африканский Союз: проблемы и перспективы.
162. Вклад Африканской комиссии прав человека и народов в деле обеспечения прав человека в регионе.
163. Африканский Суд по правам человека и народов: проблемы и перспективы.
164. Новая стратегия сотрудничества Европейского Союза с африканскими странами.
165. Кризис в Дарфуре: уроки международно-правового характера.
166. Трибуналы ad hoc по Руанде и в Сьерра-Леоне.
167. Ответственность государств за международно-противоправные деяния.
168. Ответственность международных организаций за международно-противоправные деяния
169. Международное сотрудничество государств по вопросам глобального потепления
170. Актуальные вопросы репараций в современном международном праве
171. Религиозный экстремизм и межэтнический конфликт в условиях глобализации
172. Международно-правовые аспекты проблемы ядерного оружия.
173. Международно-правовой аспект деятельности ШОС.

Утвердить следующие темы выпускных квалификационных работ по направлению «Лингвистика», профиль: «Перевод и переводоведение» на 2019-2020 учебный год:

№	Темы ВКР на английском языке	Темы ВКР на русском языке	Темы ВКР на кыргызском языке
1	Features of translations of the novel by Erich Maria Remarque "On the Western Front without Change"	Особенности переводов романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен"	Эрих Мария Ремарктын "Батыш майданында өзгөрүү жок" романын которуу өзгөчөлүктөрү
2	Linguistic and extralinguistic aspects of translation.	Лингвистические и экстралингвистические аспекты перевода.	Котормодогу лингвистикалык жана экстралингвистикалык аспекти
3	Achieving equivalence of fiction translation (based on the work of D.Selinger "The Catcher in the Rye")	Достижение эквивалентности перевода художественной литературы (на материале произведения Д.Селинджера "Над пропастью во ржи")	Адабий чыгармаларды которууда эквивалентүүлүккө жетишүү (Д.Селинджердин "Булун үстүндөгү кара буудай арасында" чыгармасынын негизинде)
4	Changes in the word order and sentence structure in multilingual translation	Изменение порядка слов и структуры предложения при межязыковом переводе	Сүйлөмдөгү сөз тизмесинин жана сүйлөм түзүлүшүнүн тил-ара котормодогу өзгөрүүлөрү
5	Ellipsis constructions of the English language and their translation	Эллиптические конструкции английского языка и их переводы	Англис тилиндеги эллипс конструкциялары жана аларды которуу
6	Preservation of the semantic capacity of a literary text as a translation task	Сохранение смысловой емкости художественного текста как задача перевода	Адабий тексттин маңыз-маанисин сактап берүү котормонун эң негизги маселеси катары
7	Peculiarities of interjections and onomatopoeia in different system languages and difficulties in translating them	Особенности междометий и звукоподражаний в разно-системных языках и трудности их перевода	Сырдык сөздөрдүн жана үн тууроолордун тил-ара өзгөчөлүктөрү жана аларды которуу татаалдыктары
8	Features of the translation of the imperative mood in English	Особенности перевода повелительного наклонения в английском языке	Англис тилиндеги буйрук ыңгайды которуу өзгөчөлүктөрү
9	The role of Infinitive in English language and its function in translation	Роль инфинитива в английском языке и его функции при переводе	Инфинитивдин англис тилиндеги ролу жана анын которуудагы кызматы



10	Methods of translating advertising texts from Russian into English	Методы перевода рекламных текстов с русского на английский язык	Жарнак тексттеринин орус тилинен англис тилине которуу ыкмалары
11	The peculiarities of the representation of simile in a literary translation from English into Russian (on the base of the novel Hatter's Castle by A.J.Cronin)"	Особенности репрезентации сравнения в художественном переводе с английского на русский язык (на материале произведения А. Кронина «Замок Броуди»)	Салыштыруу ыкмасын англис тилинен орус тилине адабий которуудагы өзгөчөлүктөрү. (А.Крониндин «Броудинин сепили» чыгармасынын негизинде)
12	The ways of translation of the movie titles from English into Russian language	Перевод названий художественных фильмов с английского на русский язык	Көркөм тасмалардын аталыштарын англис тилинен орус тилине которуу ыкмалары
13	Ways of adaptation of advertising texts in translation from English into Russian language	Способы адаптации рекламных текстов в переводе с английского на русский язык	Жарнама тексттерди англис тилинен орус тилине которууда ыңгайлашуунун жолдору
14	Ways to achieve equivalence in the translation of English idioms into Russian language	Способы достижения эквивалентности при переводе англоязычных идиом на русский язык	Англис тилиндеги идиомаларды орус тилине которууда бирдей мааниге жетишүүнүн ыкмалары
15	Similarities and differences of using prepositions in different languages and their translations	Сходства и различия использования предлогов на разных языках и их переводы	Ар турдуу тилдердеги байламталарды колдонуунун окшоштуктары менен өзгөчөлүктөрү жана алардын которулушу
16	The interpretation of dreams in different culture and their translation	Интерпретация снов в разных культурах и их перевод	Түштүн ар кайсы маданияттагы жоорулушу жана алардын которулушу
17	The peculiarities and meaning of giving names in different culture and their translation	Особенности и значение присвоения имен в разных культурах и их перевод	Ат коюунун ар кайсы маданияттагы мааниси, өзгөчөлүктөрү жана алардын которулушу
18	Peculiarities of using modal verbs in different system languages and their translation	Особенности использования модальных глаголов в разно системных языках и их перевод	Модалдык этиштердин ар кайсы тилдерде колдонулушу жана которулушу
19	Linguocultural aspect of phrasological units as an object of translation	Лингвокультурологический аспект фразеологизмов как объект перевода	Фразеологизмдердин лингвокультурологиялык аспекти котормонун объекти катары
20	Similarities and differences of using verbs in different system languages and their translation	Сходства и различия использования глаголов в разно системных языках и их перевод	Тектеп эмес тилдердеги этиштердин колдонулушунун окшоштуктары менен өзгөчөлүктөрү жана алардын которулушу
21	Transformation of	Трансформация	Ар кандай тилдердеги



	phraseological units in different language press and their translation	фразеологизмов в разных языковых изданиях и их перевод	басмаларда фразеологизмдердин берилиши жана алардын которулушу
22	Transformation of phraseological units in children's texts	Трансформация фразеологизмов в детских текстах	Балдар адабиятындагы фразеологизмдердин берилиши
23	The texts of songs in learning language and their translation peculiarities	Тексты песен на изучаемом языке и особенности их перевода	Үйрөнүп жаткан тилдеги ырлардын тексттери жана аларды которуу өзгөчөлүктөрү
24	The meanings of proverbs devoted to youth and their translation peculiarities	Значения пословиц о молодежи и особенности их перевода	Жаштар жөнүндөгү макалдар жана аларды которуу өзгөчөлүктөрү
25	Peculiarities of using suffixes in different languages and their translation	Особенности использования суффиксов на разных языках и их перевод	Ар кайсы тилдерде мүчөлөрдү колдонуу өзгөчөлүктөрү жана алардын которулушу
26	Features of the interpretation of linguistic and cultural realias of English-language journalistic texts in translation	Особенности интерпретации лингвокультурологических реалий англоязычных публицистических текстов при переводе	Котормодо англис тилиндеги журналисттик тексттердин тилдик жана маданий чындыктарын чечмелөө өзгөчөлүктөрү
27	Zoomorphisms in English proverbs and sayings and the difficulties of their translation into Russian.	Зооморфизмы в английских пословицах и поговорках и трудности их перевода на русский язык	Англис макал-лакаптарындагы зооморфизмдер жана аларды орус тилине которуудагы кыйынчылыктар
28	"False friends" of the translator(on the material of modern media in different system languages)	«Ложные друзья» переводчика(на материале современных СМИ в разно-системных языках)	Котормодогу "Жалган достор": (тектеп эмес тилдердеги заманбап маалымат каражаттарынын материалынын негизинде)
29	The latest English-language borrowings in Russian language in the light of the theory of translation	Новейшие англоязычные заимствования в русском языке в свете теории перевода	Котормо теориясынын негизинде орус тилиндеги азыркы англис тилинен алынган сөздөр
30	The problem of translating youth slang into a foreign language (based on modern American films)	Проблема перевода молодежного сленга на иностранный язык (на основе современных американских фильмов)	Жаштар сленгинин терминдерин чет тилге которуу көйгөйү (азыркы америка тасмаларынын негизинде)
31	The linguo-ethnic barrier and how to overcome it when translated into	Лингвоэтнический барьер и способы его преодоления при переводе в разно-	Тектеп эмес тилдерге которуудагы лингвоэтникалык

	different system languages	системных языках	тоскоолдук жана аны чечүү жолдору
32	Features of the transfer in the translation of shocking strategies of public speaking (based on public speeches and interviews with Donald Trump)	Особенности передачи в переводе эпатажных стратегий публичных выступлений (на материале публичных речей и интервью Дональда Трампа)	Эл алдында сүйлөөнүн эпатаждык стратегияларын которуудагы өзгөчөлүктөр (Доналд Трамптын эл алдында сөздөрү жана маектеринин негизинде)
33	Difficulties of translation of English scientific-technical terminology into Russian/Kyrgyz language	Трудности перевода английской научно-технической терминологии на русский/кыргызский язык	Англис тилиндеги илимий-техникалык терминдерди орус/кыргыз тилине которууда кездешкен кыйынчылыктар
34	Features of translation from English language into Russian/Kyrgyz language on the basis of literary text	Особенности перевода с английского языка на русский/кыргызский язык(на материале художественного текста)	Англис тилинен орус/кыргыз тилине которуудагы өзгөчөлүктөр (адабий көркөм тексттердин негизинде)
35	The influence of semantic aspects of the English language on the choice of Russian corresponding expressions in translation	Влияние семантических аспектов английского языка на выбор русских соответствующих выражений в переводе	Англис тилинин семантикалык аспектерин которууда орус тилиндеги шайкештиктерин тандоодогу таасири
36	Ways of translation of emotional information in non-related languages	Способы передачи эмоциональной информации при переводе в разно-системных языках	Эмоционалдуу маалыматтын тектеш эмес тилдердеги которулуп берилүү ыкмалары
37	Peculiarities of translation the complex sentences with conditional and time subordinates	Особенности перевода сложноподчиненных предложений с придаточными условия и времени	Шарт жана убакыт билдирген багынынкы сүйлөмдүү татаал багынынкы сүйлөмдөрдү которуу өзгөчөлүктөрү
38	Methods of translation of the gerund	Способы перевода герундия	Герундийди которуу ыкмалары
39	Translation difficulties of homonyms in different system languages	Трудности перевода омонимов на разно-системных языках	Тектеш эмес тилдердеги омонимдерди которуудагы кыйынчылыктар
40	Translation of the category of possessiveness into Russian/Kyrgyz	Перевод категории притяжательности на русский/кыргызский язык	Таандык категориясынын кыргыз/орус тилине которулушу
41	Features of the translation of extreme units	Особенности перевода единиц категории экстремальности	Экстремалдык категориясынын бирдиктерин которуу өзгөчөлүктөрү
42	Problems of translating Russian gender categories into English	Проблемы перевода категории рода русского языка на английский язык	Орус тилиндеги түр категориясын англис тилине которуу кыйынчылыктары



43	Russian and Kyrgyz life realities and the ways of their translation into English language	Способы перевода русских и кыргызских жизненных реалий на английский язык.	Орус жана кыргыз тилдеринде жашоо чындыктарын англис тилине которуу жолдору
44	Semantic peculiarities of English Fairy Tales and their translation into different languages	Семантические особенности английских сказок и их перевод	Англис тилиндеги жомоктордун семантикалык өзгөчөлүктөрү жана алардын которулушу
45	The translation features of abbreviations from English into Kyrgyz	Особенности перевода аббревиации с английского на кыргызский язык	Шарттуу кыскартуулардын англис тилинен кыргыз тилине которуудагы өзгөчөлүктөр
46	Etymological doublets and triplets in English and other languages	Этимологические дублеты и триплеты на английском и других языках	Англис жана башка тилдердеги этимологиялык дублеттер жана триплеттер
47	The usage of Antonyms in English, Russian and Kyrgyz languages	Использование антонимов в английском, русском и кыргызском языках	Англис, кыргыз жана орус тилдериндеги антонимдердин колдонулушу
48	Difficulties in translating Kyrgyz proverbs and sayings into English language	Трудности перевода кыргызских пословиц и поговорок на английский язык	Кыргыз тилиндеги макал-лакаптарды англис тилине которуудагы кыйынчылыктар
49	Linguastylistic analysis of the poetry 'Night' and "Holy Thursday" by William Blake	Лингвостилистический анализ поэзии Вильяма Блейка «Ночь» и «Святой четверг»	Вильям Блейктин «Түн» жана «Касиеттуу бейшемби» аттуу поэзиясынын лингвостилистикалык анализи
50	Peculiarities of translation of phraseological units in business English	Особенности перевода фразеологических единиц в деловом английском	Бизнес англис тилиндеги фразеологиялык бирдиктерди которуунун өзгөчөлүктөрү
51	Approaches of translation terms connected with information technology.	Подходы к переводу терминов, связанных с информационной технологией	Маалымат технологиясы менен байланыштуу терминдерди которуу ыкмалары
52	Particularities of translating humoristic texts into English	Особенности перевода юмористических текстов на английский язык	Мыскыл тексттерди англис тилине которуудагы өзгөчөлүктөрү
53	National and cultural particularities of presenting advertisement translation (on the materials of English and Kyrgyz/Russian languages )	Национально- культурные особенности презентации рекламного текста в переводе (на материале английского и кыргызского/русского языков )	Жарнама тексттерин берүүдөгү улуттук маданияттын өзгөчөлүктөрү (англис жана кыргыз/орус тилдериндеги мисалдардын негизинде)



54	Problems of preserving author's style in literary translation	Проблемы сохранения авторского стиля в художественном переводе	Адабий чыгырмаларды которуудагы автордук стилди сактоо көйгөйлөрү
55	Particularities of translating documentary films texts	Особенности перевода текстов документальных фильмов	Документалдык фильмдердеги тексттерди которуу өзгөчөлүктөрү
56	Particularities of translating English abbreviations in movies and video productions	Специфика перевода английских аббревиатур в кино и видео продукции	Кино жана видео тармагындагы англис тилиндеги кыскартууларды которуу өзгөчөлүктөрү
57	Problems of understanding authentic texts	Проблемы понимания аутентичных текстов	Нукура тексттерди түшүнүү көйгөлөрү
58	Ways of translation of phraseological units in the novels of Charles Dickens	Способы перевода фразеологических единиц в романах Чарльза Диккенса	Чарльз Диккенстин романдарындагы фразеологиялык бирдиктерди которуу ыкмалары
59	Structural and semantic translation characteristics of the verb in Somerset Maugham's works	Структурно-семантическая характеристика глагола при переводе на русский язык произведений Сомерсета Моэма	Сомерсет Моэмдин чыгармаларын орус тилине которуудагы этиштин структуралык-семантикалык өзгөчөлүктөрү
60	Comparative analysis of translation of metaphors from English into Russian language based on William Blake's poetry	Сравнительный анализ переводов метафор с английского языка на русский язык на материале поэзии Уильяма Блейка	Уильям Блейктин ырларынын негизиндеги метафораны англис тилинен орус тилине которуудагы салыштырма анализи
61	The role of pragmatics in translation of the poetry	Роль прагматики в переводе поэзии	Поэзияны которуудагы прагматиканын ролу
62	Linguistics and the role of machine translation	Лингвистика и роль машинного перевода	Тил илими жана машина менен которуунун ролу
63	Cultural relevancy of translation in poetry	Культурная значимость перевода в поэзии	Поэзияны которууда маданияттын маанилүүлүгү
64	Historical relevancy of translation of the fiction	Историческая актуальность перевода художественной литературы	Көркөм адабиятты которуудагы тарыхый маанилүүлүк
65	The theory of the Ch. Pearce and Ch. Morris on semiotics	Теория Ч.Пирса и Ч. Морриса по семиотике	Семиотикадагы Ч.Пирстин жана Ч. Морристин теориясы
66	The development of the cognitive linguistics in modern times	Развитие когнитивной лингвистики в современную эпоху	Когнитивдик лингвистиканын азыркы учурдагы өнүгүүсү
67	Types of grammatical substitution in translation	Виды грамматического замещения в переводе	Котормодо грамматикалык алмаштыруунун түрлөрү

68	Social relevancy of translation in newspaper style	Социальная актуальность перевода в газетном стиле	Гезит стилиндеги котормодо коомдун актуалдуулугу
69	Development of the concept theory in modern times	Развитие теории понятий в современную эпоху	Азыркы учурдагы түшүнүк теориясынын онугуусу
70	Aesthetical relevancy of translation in poetry translation .	Эстетическая актуальность перевода в переводе поэзии	Поэзияны которуудагы которуунун эстетикалык актуалдуулугу
71	Information technology and translation in modern times .	Информационные технологии и перевод в наше время.	Азыркы убактагы маалыматтар технологиясы жана котормосу.
72	Types of dictionaries and their role in translation	Типы словарей и их роль в переводе	Сөздүктөрдүн түрлөрү жана алардын котормодогу ролу
73	Formal and semantic structures and their translation in fiction	Формальные и семантические структуры и их перевод в художественной литературе	Расмий жана семантикалык структуралар жана алардын көркөм котормосу
74	Translation of the headlines of the scientific journals	Перевод заголовков научных журналов	Илимий журналдарда аталыштардын котормосу
75	Translation schools in the world	Школы перевода в мире	Дүйнө жүзүндөгү котормо мектептери
76	Translation peculiarities of American Contemporary Short Fiction	Особенности перевода американских современных коротких рассказов	Азыркы Америка аңгемелерин которуу өзгөчөлүктөрү
77	Translation of American Women Writers Novels into Kyrgyz and Russian (based on Louisa May Alcott's novels)	Перевод романов американских женщин-писателей на кыргызский и русский языки (по мотивам романов Луизы Мэй Олкотт)	Америка аял жазуучуларынын романдарынын кыргыз жана орус тилдерине которулушу (Луиза Мэй Олкоттун романдарынын негизинде)
78	Comparative Analysis of English and Kyrgyz Nursery Rhymes	Сравнительный анализ английских и киргизских детских стишков	Англис жана кыргыз тилиндеги балдар ырларынын салыштырма талдоосу
79	Metaphors in English And Kyrgyz Advertising	Метафора в англо и кыргызско язычной рекламе	Англис жана кыргыз тилдериндеги жарнамадагы метафора
80	Translation of Allegory in Herman Melville's "Moby Dick"	Перевод аллегории в «Моби Дике» Германа Мелвилла	Герман Мелвилдин «Моби Дик» романындагы аллегорияны которуу
81	Neologisms in English Mass Media and peculiarities of translation into Kyrgyz language.	Неологизмы в английских СМИ и особенности перевода на кыргызский язык.	Англис массалык маалымат каражаттарындагы неологизмдер жана



			аларды кыргыз тилине которуу жолдору
82	Lexis reflecting national cultural specific as a problem of translation (on the materials of Kyrgyz and English languages)	Лексика, отражающая национально культурную специфику как переводческая проблема (на материале кыргызского и английского языков)	Улуттук маданий өзгөчөлүктөрдү чагылдырган лексика которуу көйгөйү катары (кыргыз жана англис тилдеринин материалдарынын негизинде)
83	Semiotic analyses as the main factor in fiction translation	Семиотический анализ как основной фактор в художественном переводе	Семиотикалык анализ көркөм которуудагы негизги фактор катары
84	Linguasemiotic analyses in transferring a good news "Suiunchu" of Kyrgyz culture and its translation into English	Лингвосемиотический анализ передачи радостного известия «Суйунчу» в кыргызской культуре и его перевод на английский язык	Кыргыз маданиятындагы жакшы кабар билдирген «Суйунчу» түшүнүгүнө лингво-семиотикалык анализ жасоо жана анын англис тилинде берилиши
85	Development of translation in Kyrgyzstan after getting independence and its priority (on the materials of translations of small epics)	Развитие перевода в Кыргызстане после приобретения независимости и его приоритеты (на материале переводов малых эпосов)	Эгемендүүлүктү алгандан кийинки Кыргызстандагы котормонун өнүгүшү жана анын келечеги (каторулган кичи эпостордун негизинде)
86	Peculiarities of translation of scientific journalistic texts	Особенности перевода научно – публицистических текстов	Илимий-публицистикалык тексттердин которуу өзгөчөлүктөрү
87	Similarities and differences in the structure of a sentence in English and Russian/Kyrgyz languages	Сходство и различие структуры предложений английского и русского/кыргызского языков	Англис жана орус/кыргыз тилдердеги сүйлөм структураларынын окшоштуктары жана өзгөчөлүктөрү
88	Impact of globalization on the development of intercultural communication	Влияние глобализации к развитию межкультурной коммуникации	Маданий аралык байланыштын өнүгүүсүнө ааламдашуунун таасири
89	Comparative analyses of Kyrgyz and English languages from the point of contrastive linguistics	Сопоставительный анализ кыргызского и английского языков с точки зрения контрастивной лингвистики	Контрастивдик лингвистикадагы кыргыз жана англис тилдерин салыштырып изилдөө
90	Problems of advertisement translations in Bishkek	Проблемы перевода рекламных объявлений в городе Бишкек	Бишкек шаарындагы жарнамалдарды которуу көйгөлөрү
91	Difficulties of simultaneous translation from English into Kyrgyz/Russian or vice versa	Трудности синхронного перевода с английского на кыргызский/русский язык или обратно	Англис тилинен кыргыз/орус тилине синхрондук которуудагы кездешкен кыйынчылыктар
	Linguastylistic analyses of	Лингвостилистический	«Манас» эпосунун



92	translation of the epic "Manas" (on the materials of its translation by Walter May )	анализ перевода эпоса «Манас» (на материале перевода Вольтера Мэйа)	котормосун лингвостилистикалык жактан анализ жүргүзүү( Волтер Мэйдин котормосу боюнча)
93	Peculiarities of translation of hyperbola in non – related languages	Особенности перевода гиперболы в неродственных языках	Тектеп эмес тилдердеги гиперболаны которуу өзгөчөлүктөрү
94	Features of the translation of "sign language" from the point of non-verbal communication	Особенности перевода «язык жестов» с точки зрения невербальной коммуникации	Сөз аркылуу эмес байланыштагы «жансоо тилин» которуунун өзгөчөлүктөрү
95	Language of Diplomacy as an instrument of getting over intercultural barriers	Язык дипломатии как инструмент преодоление межкультурного барьера	Элчилик тили маданий аралык тоскоолдукту жоюу куралы катары
96	Increasing of native (Kyrgyz) language and its use at the official international negotiations	Развитие родного (кыргызского) языка и его использование в официальных международных переговорах	Эне тилинин (кыргыз тили) өнүгүшү жана анын расмий эл аралык сүйлөшүүлөрдөгү колдонулушу
97	Linguistic peculiarities of translation of Concept "Youth" from English into Kyrgyz/Russian language	Лингвистические особенности перевода концепта «Молодость» с английского на кыргызский (русский) язык	Англис тилиндеги «Жаштык» концептин кыргыз/орус тилине которуунун тилдик өзгөчөлүктөрү
98	Translation of literary works and its modern issues in Kyrgyzstan (on the base of Kyrgyz small epics)	Перевод художественных произведений и его современные проблемы в Кыргызстане (на материале кыргызских малых эпосов)	Көркөм чыгармаларды которуу жана Кыргызстандагы алардын заманбап көйгөлөрү (кичи эпостордун материалдарынын негизинде)
99	The peculiarities of translation of stylistic devices in non-related languages (on the example of Kyrgyz poetry translation )	Особенности перевода стилистических приемов в разносистемных языках (на примере перевода кыргызской поэзии )	Стилистикалык каражаттардын түрдүү-тутумдуу тилдердеги которуу өзгөчөлүктөрү (кыргыз поэзиясынын мисалынын негизинде)
100	Linguistic aspects of literary texts' translation from Russian (Kyrgyz) into English	Лингвистические аспекты перевода художественных текстов с русского (кыргызского) языка на английский	Адабий тексттерди орус (кыргыз) тилинен англис тилине которуудагы лингвистикалык аспекти
101	The problem of the adequate transfer of metaphors from English to Russian (based on Ernest Hemingway's work "The Old Man and the Sea")	Проблема адекватной передачи метафоры с английского на русский язык (на основе произведения Эрнеста Хемингуэя «Старик и море»)	Метафораны англис тилинен орус тилине шайкеш которуу маселелери ( Э. Хемингуэйдин «Абышка жана дениз» чыгармасынын негизинде)

102	The role of stylistic aspect in representation of aesthetical effect in poetic translation	Роль стилистического аспекта при реализации эстетического эффекта в переводе поэтического текста	Поэтикалык тексттерди которууда эстетикалык эффектти берүүдө стилистикалык аспектини ролу
103	Idiom as an object of translation (on the examples of English and Kyrgyz languages)	Идиома как объект перевода (на примере английского и кыргызского языков)	Идиома котормонун объектиси катары (англис жана кыргыз тилдеринин мисалдарында)
104	Features of the translation of the youth language of blogs and SMS messages	Особенности перевода молодежного языка блогов и СМС-сообщений	Блогтордун жана смс билдируүлөрдүн жаштар тилинин которуу өзгөчөлүктөрү
105	Euphemisms in the language of the English press (translation aspect)	Эвфемизмы в языке английской прессы (переводческий аспект)	Англис прессасындагы эвфемизмдер (котормо аспекти)
106	The usage of Antonyms in English, Russian and Kyrgyz languages.	Использование антонимов на английском, русском и кыргызском языках	Англис, кыргыз жана орус тилдериндеги антонимдердин колдонулушу
107	The peculiarities of using idioms among youth.	Особенности употребления идиом среди молодежи.	Жаштар арасында колдонулган идиомалардын өзгөчөлүктөрү
108	The translation features of abbreviations from English into Kyrgyz	Особенности перевода аббревиации с английского на кыргызский язык	Шарттуу кыскартуулардын англис тилинен кыргыз тилине которуудагы өзгөчөлүктөр
109	Transformation adequacy of pragmatic aspect in translation of literary texts	Адекватность передачи прагматического аспекта при переводе художественных текстов	Коркөм тексттерди которууда прагматикалык аспектинин шайкештиги
110	Translation features of stylistic prose by J. K. Rowling on an example of J. K. Rowling's "Harry Potter"	Особенности перевода стилистической прозы Дж. К. Роулинг на примере романа Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер»	Ж. К. Роулингтин «Гарри Поттер» романындагы стилистикалык прозаны которуу өзгөчөлүктөрү.
111	The problem of translating youth slang into a foreign language (based on modern American films)	Проблема перевода молодежного сленга на иностранный язык (на основе современных американских фильмов)	Жаштар сленгинин терминдерин чет тилге которуу көйгөйү (азыркы америкалык тасмалардын негизинде)
112	Usage of conceptual metaphor in translation	Использование концептуальной метафоры при переводе	Котормодо түшүнүк сальштырууларын колдонуу
113	The problem of untranslatability in the example of English novelists.	Проблема непереводимости на материале английских романистов.	Англис романисттеринин чыгармаларындагы айрым котормосуздук маселеси.
114	The peculiarities of imperatives in translation.	Особенности императивов в переводе	Императивдерди которуунун өзгөчөлүктөрү
115	Comparative analysis of the	Сравнительный анализ	Орус жана англис



	meanings of somatims in Russian and English languages	значения соматизмов в русском и английском языках	тилдеринде соматизмдердин салыштырма анализи.
116	Translation of juridical terms from English into Russian.	Перевод правовых терминов с русского на английский язык	Укуктук терминдердин орус тилинен англис тилине которулушу.
117	Psychological problems in the process of simultaneous translation and ways to solve them	Психологические проблемы в процессе синхронного перевода и пути их решения	Синхрондук которуу процессиндеги психологиялык көйгөлөр жана аларды чечүү жолдору
118	Modern approaches of translation to the internet language	Современные подходы перевода на интернет язык	Интернет тилине которуудагы заманбап ыкмалары
119	Non – uniqueness of the translator’s decision	Не уникальность решения переводчика	Котормочунун чечимдеринин уникалдуу эместиги
120	The problems of translation. Definite and indefinite articles	Проблемы перевода. определенные и неопределенные артикли	Белгилүү жана белгисиз артиклерди которуу көйгөлөрү
121	Translation of lacuna words. The ways of perfecting the skills in unrelated cultures	Перевод слов лакуны. Пути совершенствования навыков в несвязанных культурах	Лакуна сөздөрүнүн которулушу. Байланышпаган маданияттарда жөндөмдөрдү жакшыртуу жолдору
122	Linguistic and cultural features of translation paramea (proverbs and sayings) from Kyrgyz into English	Лингвистические и культурные особенности перевода паремеа (поговорки и пословицы) с кыргызского на английский	Макал жана лакаптардын кыргыз тилинен англис тилине которуудагы лингвистикалык жана маданий өзгөчөлүктөрү
123	Translation issues and their solution in multilingual societies (in the context of Kyrgyzstan)	Проблемы перевода и их решение в многоязычных обществах (в контексте Кыргызстана)	Котормо көйгөлөрү жана алардын ар тилдүү коомдордогу чечүү жолдору (Кыргызстандын контекстинде)
124	Ways to improve translation skills	Пути совершенствования переводческого мастерства	Котормочулук чеберчилигинин эн мыкты жолдору
125	Note – taking, as a good assistant in Consecutive + Simultaneous Interpreting	Ведение заметок в качестве хорошего помощника в последовательном и синхронном переводе	Синхрондук котормодо жакшы жардамчы катары жазууларды ирээти менен алуу
126	Hermeneutic translation model	Герменевтическая модель перевода	Которуунун герменевтикалык түрү.
127	Translation of culturological realities in the texts of the media on the material of English and Russian / Kyrgyz languages	Перевод культурологических реалий в текстах массовой информации на материале английского и русского / кыргызского языков	Англис жана орус/кыргыз тилдериндеги материалдарындагы массалык маалымат тексттериндеги маданий чындыктарынын

			каторулушу
128	Linguistic analysis of the tragedy of William Shakespeare	Лингвистический анализ трагедии У. Шекспира «Ричард III»	У.Шекспирдин «Ричард III» трагедиясынын лингвистикалык анализи
129	Ways to translate a language game in English texts into Russian / Kyrgyz	Способы перевода языковой игры в английских текстах на русский/кыргызский язык	Англис тилиндеги тил оюндарынын орус/кыргыз тилине которуу ыкмалары
130	Features of the translation of phraseological units containing a color element in their semantics	Особенности перевода фразеологических единиц, содержащих в своей семантике элемент цветообозначения	Он-түстөрдүн элементтерин камтыган фразеологиялык бирдиктердин которуу өзгөчөлүктөрү
131	Written translation Issues	Проблемы письменного перевода	Жазуу котормонун көйгөлөрү
132	Problems that the translator faces while translating legal documents based on the marriage documents	Проблемы с которыми сталкивается переводчик при переводе правовых документов на материале брачных документов	Укуктук иш кагаздардын которуусунда кезиккен кыйынчылыктары (Үйлөнүү келишимдин негизинде)
133	Peculiarities of translation of American writers (on the materials of the novel Theodor Dreiser's "Sister Kerry")	Особенности перевода американских писателей (по материалам романа Теодора Драйзера «Сестра Керри»)	Америкалык жазуучулардын котормо өзгөчөлүктөрү (Теодор Драйзердин «Керри Эже» романынын негизинде)
134	The principles of the fiction translation and the criteria of quality assessment	Принципы художественного перевода и критерии оценки качества	Адабий котормонун принциптерин жана сапатын баалоо критерийлери
136	Features of the translation of A. Osmonov's poems into English	Особенности перевода стихи А.Осмонова на английский язык	А.Осмоновдун ырларын англис тилине которуу өзгөчөлүктөрү
137	The activities of modern translation agencies of Kyrgyzstan and their relevance to date	Деятельности современных переводческих агентств Кыргызстана и их актуальность на сегодняшний день	Кыргызстандагы азыркы учурдагы котормо агентстволорунун ишмердүүлүгү жана бүгүнкү күндөгү актуалдуулугу
138	Translation issues and their solution in multilingual societies (in the context of Kyrgyzstan)	Проблемы перевода и их решение в многоязычных обществах (в контексте Кыргызстана)	Котормо көйгөлөрү жана алардын ар тилдүү коомдордогу чечүү жолдору (Кыргызстандын контекстинде)
139	Ways to improve translation skills	Пути совершенствования переводческого мастерства	Котормочулук чеберчилигинин эң мыкты жолдору
140	Note-taking, as a good assistant in Consecutive + Simultaneous Interpreting	Ведение заметок в качестве хорошего помощника в последовательном и	Синхрондук котормодо жакшы жардамчы катары жазууларды ирээти менен



		<b>синхронном переводе</b>	<b>алуу</b>
141	Translation as a bridge between the cultures: philosophic approach to the concept of translation	Перевод как мост между культурами: философский подход к концепции перевода	Котормо маданияттар аралык көпүрө катары: котормо концепциясына философиялык кайрылуусу
142	Lingopoetics analysis of the tragedy of William Shakespeare "Richard III	Лингво-поэтический анализ трагедии У.Шекспира "Ричард III"	У. Шекспирдин «Ричард III» трагедиясынын лингво-поэтикалык анализи
143	The category of negatives, means of their expressing and peculiarities of their translation from Russian into English	Категория отрицания, средства ее выражения и особенности перевода с русского на английский язык	Тангыч категориясы, аны билдирүү ыкмалары жана аларды орус тилинен англис тилине которуу өзгөчөлүктөрү
144	Specifics of translation of military terminology from English into Russian	Особенности перевода военной терминологии с английского на русский язык	Аскердик терминдерди англис тилинен орус тилине которуудагы кезиккен өзгөчөлүктөрү
145	Difficulties of juridical texts translation on the example of treaties and contracts	Трудности перевода юридических текстов на примере договоров и контрактов	Укуктук тексттерди которуу тагаалдыктары (келишим жана контракттардын негизинде)
146	The linguistic problems of translation untranslatable words from Kyrgyz into English	Лингвистические проблемы перевода непереводимых слов с кыргызского на английский язык	Кыргыз тилинен англис тилине, которулбай турган сөздөрдү которуудагы кездешкен лингвистикалык көйгөлөр
147	The problems of equivalence at different levels in translation	Проблемы эквивалентности на разных уровнях в переводе	Эквиваленттүүлүк көйгөйүнүн котормодо ар кандай деңгээлде кездешүүсү
148	Impact of socio linguistic factors to translation	Влияние социолингвистических факторов на перевод	Социолингвистикалык факторлордун которуудагы таасири
149	Linguo-stylistic peculiarities of repetition in fiction translation (on the material of the story "Three men in a boat" by Jerome K. Jerome)	Лингво-стилистические особенности повтора при переводе художественной литературы (на примере произведения Джером К. Джером "Трое в лодке")	Адабий чыгармаларды которууда кездешкен кайталоонун лингво-стилистикалык өзгөчөлүктөрү (Дж.К.Джеромдун «Кайыктагы үчөө» чыгармасынын негизинде)

Утвердить следующие темы выпускных квалификационных работ по направлению 531500 «Регионоведение» на 2019-2020 учебный год:

**Профиль Американоведение**

№	Темы работ на английском языке	Темы работ на русском языке	Темы работ на кыргызском языке
1	Cultural development of the US in the early 19 <sup>th</sup> century.	Культурное развитие США в начале 19 века	19-кылымдын башында АКШнын маланий өнүгүүсү.
2	Native American literature. Indian writers.	Литература коренных американцев. Писатели индейцы.	Түпкү америкалыктардын адабияты. Индеецтер жазуучулары.
3	African American literature.	Афроамериканская литература.	Афроамерикалык адабияты.
4	Amy Tan's work in contemporary American literature.	Творчество Эми Тан в современной американской литературе.	Эми Тандын заманбап адабиятындагы чыгармачылыгы.
5	Distinctive features of postmodernism.	Отличительные черты постмодернизма.	Постмодернизмдин өзгөчөлүктөрү.
6	Realism of America literature and its difference from Western realism.	Реализм американской литературы и его отличие от западного реализма.	Реализм америкалык адабиятында жана анын Батыш реализминин өзгөчөлүгү.
7	Nathaniel Hawthorne and his work.	Натаниэль Готорн и его творчество.	Натаниэль Готорн жана анын чыгармачылыгы.
8	The specifics of American literature in the late 19 <sup>th</sup> century.	Специфика американской литературы в конце 19 века.	19-кылымдагы Америка адабиятынын өзгөчөлүктөрү.
9	American naturalism and the novels of T. Dreiser.	Американский натурализм и романы Т. Драйзера.	Т. Драйзердин Америкалык натурализи жана романы.
10	Fenimore Cooper and analysis of the novel "The last of the Mohicans"	Фенимор Купер и анализ романа «Последний из Могикан».	Фенимор Купер жана «Могикандын акыркысы» романынын анализи.
11	The problem of slavery in works.	Проблема рабства в произведениях Гарриет Бичер Стоу.	Гарриет Бичер Стоудун чыгармасында кулчулуктун көйгөйү.
12	US literature after World War I.	Литература США после первой мировой войны.	Америкалык адабият Биринчи Дүйнөлүк Согуштан кийин.
13	Edgar Allan Poe. Literature analysis of the work "Ligeia"	Эдгар Аллан По. Литературный анализ произведения «Лигейя».	Эдгар Аллан По. «Лигейя» чыгармасынын адабий талдоосу.
14	US positions in the modern world: regional and global	Позиции США в современном мире:	АКШнын азыркы дүйнөлүк позициясы: регионалдык,



	strategy, instruments of influence.	региональная и глобальная стратегия, инструменты влияния.	глобалдык стратегиясы, таасирдүү куралдары.
15	"Soft power" in US foreign policy in the modern stage.	«Мягкая сила» во внешней политике США на современном этапе.	"Жумшак күч" АКШнын азыркы этаптагы тышкы политикасы.
16	Political identity of a multicultural state. (f.exs. USA).	Политическая идентичность поликультурного государства (на примере США).	Коп маданиятту мамлекеттин саясий бирдейлиги. (мисалы АКШ).
17	The problem of the global missile defense system(ABM) of the US and its impact on the nature of Russian –American relations.	Проблема глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США и ее влияние на характер российско-американских отношений.	АКШнын дуйнөлүк анти ракеталык коргонуу системасы (ОБ) жана орус-америкалык муноздегү анын таасири боюнча көйгөй.
18	The role of the US in the formation of the UN, 1945-1961.	Роль США в становлении деятельности ООН, 1945-1961 гг.	БУУнун ишмердүүлүгүнүн калыптанышында АКШнын ролу, 1945-1961 жж.
19	Evolution of the doctrinal foundations of US foreign policy under globalization.	Эволюция доктринальных основ внешней политики США в условиях глобализации.	Глобалдаштыруу шарттарында АКШнын тышкы саясатынын доктриналык негиздеринин эволюциясы.
20	Strategy, main directions and features of the implementation of US foreign policy under President Donald Trump.	Стратегия, основные направления и особенности реализации внешней политики США при президенте Дональде Трампе.	Стратегиясы, негизги багыттары жана президент Дональд Трамп алдында АКШнын тышкы саясатын ишке ашыруу өзгөчөлүктөрү.
21	US integral power factors: evolution in history and current status	Факторы интегральной мощи США: эволюция в истории и современное состояние	АКШнын биригүү кубулуштары: тарых жана заманбап эволюциясынын абалы.
22	The dynamics of the development of Kyrgyz-American relations in recent decades	Динамика развития кыргызско-американских отношений в последние десятилетия	Акыркы он жылдыкта кыргыз-америкалык мамилелердин өнүгүү динамикасы.
23	Experience and problems of the USA in struggle against international terrorism	Опыт и проблемы США в борьбе с международным терроризмом	АКШнын эл аралык терроризмге каршы күрөшүү тажрыйбасы жана көйгөйлөрү.
24	Individualism as the main characteristics of the American culture	Индивидуализм как основная черта американской культуры.	Америкалык маданияттын негизги куралы катары индивидуализм.

25	Women's role in development and functioning of the American theatre	Роль женщин в развитии и функционировании американского театра	Америкалык театрды өнүктүрүү жана иштешинде аялдардын ролу.
26	Environmental factors and their impact on social spheres improvement in the US society.	Экологические факторы и их влияние на развитие социальных сфер американского общества	Америка коомунун социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүгө карата экологиялык факторлор жана алардын таасири.
27	Romanticism of American literature and its differences from British romanticism.	Романтизм в американской литературе и его отличия от британского романтизма.	Америкалык адабият романтизм менен Британиялык адабият трамантизминин айырмачылыктары.
28	English epic "King Arthur" and its literary analysis.	Английский эпос «Король Артур» и его литературный анализ.	Англис эпосу «Падыша Артур» жана анын адабий талдоосу.
29	American literature of the 18 <sup>th</sup> century and its differences from European country.	Американская литература 18 века и ее отличия от литературы европейских стран.	18-кылымдагы Америкалык адабияты жана анын Европа өлкөсүнөн айырмачылыгы.
30	American children's literature and Mark Twain.	Американская детская литература и Марк Твен.	Американын адабияты жана Марк Твен.
31	The literary legacy of the United States after World War II.	Литературное наследие США после второй мировой войны.	Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки АКШ адабий мурасы.

#### Профиль «Китаеведение»

№	Темы работ на китайском языке	Темы работ на русском языке	Темы работ на кыргызском языке
1	中国经济发展前景与问题	Развитие экономики Китая: перспективы и проблемы.	Кытай экономикасынын өнүгүүсү: келечеги жана көйгөйлөрү.
2	吉尔吉斯斯坦与中国之间的经济合作	Экономическое сотрудничество Кыргызстана и Китая.	Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы экономикалык кызматташуу.
3	中国长城	Великая Китайская стена.	Улуу Кытай дубалы.
4	中国共产党及其在中国的形成和发展中的作用	Коммунистическая партия Китая и её роль в образовании и развитии КНР.	Кытай коммунисттик партиясы жана анын КЭР түзүүдө жана өнүктүрүүдө анын ролу.
5	吉中两国在文化教育领域的合作	Сотрудничество Кыргызстана и Китая в области культуры и	Маданият жана билим берүү жагында Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы



		образования.	кызматташуу.
6	北京的景点	Пекин и его достопримечательности.	Пекин жана анын сыйлуу сыймыктанчуу жайлары.
7	中国科学技术	Наука и технологии в Китае.	Кытай илими жана технологиясы.
8	中国旅游业	Индустрия туризма в Китае.	Кытай туризм тармагы.
9	中国新年	Китайский Новый год.	Кытай жаңы жылы.
10	中国画与应用技术	Китайская живопись и прикладное искусство.	Кытай сүрөт жана көркөм өнөрчүлүгү.
11	中国戏剧和音乐	Китайская пьеса и музыка.	Кытай пьесасы жана музыкасы.
12		Известные личности в истории Китая.	Кытай тарыхында атактуу инсандар.
13	中国的气候	Климат в Китае.	Кытайдын аба ырайы.
14	中国茶和瓷器	Китайский чай и фарфор.	Кытайдын чайы жана фарфорлору.
15	偏旁部首和笔画笔顺	Составные части китайского иероглифа и правила правописания	Кытай арибинин жандама бөлүктөрү жана жазуу эрежеси
16	汉语声调	Тоны в китайском языке	Кытай тилиндеги басымдар
17	成吉思汗时期的中国	Китай во времена Чингизхана	Чыңгызхан доорундагы Кытай
18	汉字的拼音与声调的变化	Пиньинь китайского иероглифа и изменение тона	Кытай арибинин окулушунун үндүк тизмеги жана басымдардын өзгөрүшү
19	汉语译吉尔吉斯语时应注意的一些问题	Проблемы перевода с китайского на кыргызский язык	Кытайчадан Кыргыз тилине которууда көңүл бура турган маселелер
20	汉字的简化	Упрощение китайского иероглифа	Кытай ариптеринин кыскартып жазылышы
21	中国唐诗	Поэзия Китая во времена Тан	Кытайдын Таң доорундагы ырлар
22	汉字书法	Каллиграфия Китая	Кытай көркөм жазуусу

23	中国历史人物曹操	Историческая личность Китая Цау Цау	Кытайдын тарыхый адамы Цау Цау
24	末代皇帝溥仪	Последний император Китая Пу Йи	Кытайдын акыркы падышасы Пу Йи

### Профиль «Арабоведение»

№	Темы работ на арабском языке	Темы работ на русском языке	Темы работ на кыргызском языке
1	تطور الدولة الإسلامية المبكرة في عهد الخلفاء الصالحين	Развитие раннего мусульманского государства в период правления Праведных халифов.	Адилеттүү халифаттардын башкармалыгынын мезгилинде алгачкы мусулман мамлекетинин өнүтүүсү.
2	المواجهة بين علي والمعوية انعكاساً للنضال الاجتماعي السياسي في الخلافة	Противоборство Али и Муавии как отражение социально-политической борьбы в Халифате.	Али менен Муавиянын каршылыгы халифаттагы социалдык-саясий күрөштүн чагылышы катары.
3	تطور النظام الضريبي في الخلافة	Эволюция системы налогообложения в Арабском Халифате.	Халифатта салык салу системасынын эволюциясы.
4	الثقافة الحضرية في الشرق الأوسط في الشرق الأوسط	Средневековая городская культура Ближнего Востока.	Жакынкы Чыгыштагы шаар маданияты.
5	الثورة العباسية: الأسباب والقوى الدافعة للعواقب	«Аббасидская революция»: причины, движущие силы, последствия.	"Аббас төңкөрүш": себептери, кыймылдаткыч күчү, кесепеттери.
6	الأدب الجغرافي العربي كمصدر تاريخي (على سبيل المثال ، العديد من الأعمال)	Арабская географическая литература как исторический источник (на примере нескольких произведений).	Араб өлкөбүздүн адабият тарыхый булагы катары (бирнече иштердин мисалында).
7	الشرق الأوسط خلال الحروب الصليبية	Ближний Восток в эпоху Крестовых походов.	Кресттүүлөр доорунда Жакынкы Чыгыш.
8	صلاح الدين كسياسي وقائد	Салах ад-Дин как политический деятель и полководец.	Салах ад-дин саясий ишмер жана аскер башчы.
9	دور النخبة المملوكية في الحياة الاجتماعية والسياسية لمصر في العصور الوسطى	Роль мамлюкской элиты в общественно-политической жизни средневекового Египта.	Коомдук-саясий турмушунда орто кылымдагы Египеттин мамлук элитасынын ролу.
10	الوضع الاجتماعي - السياسي في	Общественно-политическая ситуация в завоеванной	Арабдардын басып алынган Испания мамлекетиндеги



	اسبانيا التي فتحها العرب	арабами Испании.	коомдук-саясий абал.
11	القرآن كقواعد أخلاقية للعرب المسلمين	Коран как моральный кодекс арабов-мусульман.	Куран араб жана мусулмандардын моралдык кодекси.
12	الطقوس الأساسية للإسلام	Основные ритуалы ислама.	Исламдагы негизги ырым-жырымдар.
13	أعياد المسلمين	Мусульманские праздники.	Мусулман майрамдары.
14	الأسرة العربية: أشكال الزواج ، احتفالات الأسرة ، الجوانب القانونية	Арабская семья: формы брака, семейные обряды, правовые аспекты.	Араб үй-бүлөсү: никенин түрлөрү, үй-бүлө куруу, укуктук аспектилер.
15	العمارة العربية: ملامح إقليمية	Арабская архитектура: региональные особенности.	Араб архитектурасы: аймактык өзгөчөлүктөрү.
16	المطبخ العربي: الاختلافات الإقليمية	Арабская кухня: региональные различия.	Араб ашканасы: аймактык айырмачылыктары.
17	الفن العربي وخصائصه	Арабское искусство и его особенности.	Араб искусствосу жана анын өзгөчөлүктөрү.
18	وضع المرأة في المجتمع العربي: عصر ما قبل الإسلام ، العصور الوسطى ، العصر الحديث والحديث	Положение женщины в арабском обществе: доисламская эпоха, Средневековье, новое и новейшее время.	Араб коомундагы аялдардын абалы: Ислам дооруна чейин, орто кылымдагы жана акыркы убакта.
19	القرآن والسنة هما المصدران الرئيسيان للإسلام	Коран и Сунна как два основных источника ислама.	Куран жана Сүннөт Исламдын негизги эки булагы.
20	الفتح العثماني للدول العربية وتنظيم الحكم	Османское завоевание арабских стран и организация управления.	Осмон империясынын араб басып алуусу жана башкаруунун уюштуруу системасы.
21	كيفية استخدام الهزمة	Применение «хамзы» в орфографии арабского языка	Араб тилинин орфографиясында «Хамзанын» колдонулушу
22	"بناء المعاني لوزن" تفعيل	Смысловая нагрузка формы «تفعيل» в морфологии арабского языка	Араб тилинин морфологиясында «تفعيل» бабынын маанилери
23	كيفية استخدام الأفعال المتعدية و اللازمة	Применение переходящих и не переходящих глаголов смысловой нагрузки в арабском языке	Араб тилинин морфологиясында өтүүчү жана өтпөөчү эгиштердин колдонулушу
24	الأفعال المعتلة	Слабые глаголы в морфологии арабского	Араб тилинин морфологиясында илдеттуу



		языка	этиштер
25	الأفعال السليمة و الصحيحة	Здоровые и правильные глаголы в морфологии арабского языка	Араб тилинин морфологиясында илдеттүү, кошоктолгон жана хамзаланган тамгаларды камтыбаган этиштер
26	تركيب الجملة و الكلام: تحليل لغوي بين لغتي العربية و القرغيزية	Построение элементарного и сложного предложения: сравнительно-сопоставительный анализ арабского языка с кыргызским языком	Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөрдүн курулушу: Араб жана кыргыз тилдеринде салыштырмалуу талдоо
27	تركيب الجملة و الكلام: تحليل لغوي بين لغتي العربية و الروسية	Построение элементарного и сложного предложения: Сравнительно-сопоставительный анализ арабского языка с русским языком	Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөрдүн курулушу: Араб жана орустилдеринде салыштырмалуу талдоо
28	كيفية استخدام أسماء العدد في اللغة العربية قديما و حديثا	Применение имени числительного в классическом арабском и в современном арабском языках	Сан атоочтун байыркы жана заманбап араб тилинде колдонулушу
29	تفسير اللغوي لإحدى السور القرآنية	Грамматический разбор одной из сур Корана	Куран сүрөөлөрүнүн бири синграмматикалык талдоо
30	نواسخ المبتدأ و الخبر	Факторы, изменяющие положение именного предложения в синтаксисе арабского языка	Араб тилинде атоочтук сүйлөмдөрдү өзгөртүүчү
31	الكلمات القرآنية المعربة	Арабизированные слова Корана	Курандын арабдашкан сөздөрү

Утвердить за кафедрой «Социальная работа» следующие темы выпускных квалификационных работ для студентов 4-го курса направления «Социальная работа» на 2019-2020 учебный год:

1. Проблемы социальной адаптации и подготовка к самостоятельной жизни выпускников детских интернатных учреждений.
2. Организация социальной работы в социально-реабилитационных учреждениях для несовершеннолетних (на примере Центра защиты детей).
3. Адресная социальная помощь в системе социальной защиты населения.
4. Социальная работа с инвалидами в условиях стационарного учреждения.
5. Организация опеки и попечительства детей сирот в Кыргызской Республике.
6. Мониторинг системы предоставления правовой помощи малоимущим слоям населения КР.
7. Социальная защита студенческой молодежи в Кыргызской Республике.



8. Организация социальной защиты «Семьи группы риска» в Кыргызской Республике.
9. Социально-экономическая помощь малообеспеченной семье в КР.
10. Безработная молодежь как объект социальной работы.
11. Деятельность местных органов самоуправления в решении социальных проблем населения.
12. Миграция молодежи: специфика и пути решения в Кыргызской Республике.
13. Технологии работы службы занятости населения в условиях рыночных отношений.
14. Организация социальной работы в территориальных центрах социального обслуживания населения.
15. Благотворительность и ее роль в социальной защите населения.
16. Система социальной защиты материнства и детства в Кыргызской Республике.
17. Система пенсионного страхования в Кыргызской Республике.
18. Технологии управления человеческими ресурсами в современную эпоху.
19. Технологии социальной работы с наркозависимыми.
20. Аттестация как фактор повышения эффективности труда социальных работников.
21. Совершенствование социального обслуживания населения органами местного самоуправления Кыргызской Республики.
22. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат.
23. Методы и технологии социально-педагогической работы в школе.
24. Социальная профилактика дезадаптации несовершеннолетних в КР.
25. Основные направления пенсионного обеспечения населения Кыргызской Республики.
26. Инновационные технологии помощи детям в трудной жизненной ситуации.
27. Государственные социальные программы и практическая деятельность по их реализации.
28. Защита прав и интересов женщин: социально-правовой аспект.
29. Формы и методы взаимодействия общества мусульман и общественных организаций в сфере социальной в Кыргызстане.
30. Инновационные технологии социального обслуживания населения (на примере категории клиентов по выбору студента).
31. Медико-социальная экспертиза при работе с людьми с инвалидностью.
32. Место, роль и практический опыт общественных и религиозных организаций в решении проблем социальной защиты населения.
33. Организация социальной работы с лицами без определенного места жительства.
34. Посредничество и консультирование в социальной работе.
35. Роль и возможности использования информационных технологий в системе социальной работы.

**Утвердить за кафедрой «Философии и социально-гуманитарных наук» следующие темы выпускных квалификационных работ на 2019-2020 учебный год для студентов 4 курса направления «Философия»:**

1. Проблемы общества в социальной философии.
2. Духовные основы общества.
3. Роль религии в развитии общества.
4. Социально-философский анализ проблем образования.
5. Философия глобализации.
6. Философские концепции власти.
7. Концепции демократии в истории философской мысли.




8. Роль идеологии в развитии общества.
9. Факторы формирования гражданского общества в Кыргызстане.
10. Философия политики: проблема соотношения этики и политики.
11. Социально-философский анализ проблемы соотношения политики и экономики.
12. Философские вопросы менеджмента.
13. Роль культуры в развитии менеджмента.
14. Концепции менеджмента.
15. Философия политического времени и пространства.
16. Онтология политической власти.
17. Философские вопросы государственного управления.
18. Философские концепции государства.
19. Философия международных отношений: предмет, проблемы и принципы.
20. Метафизика конфликтов.
21. Философия этики: утилитаризм как модель этической оценки.
22. Теории справедливости и государственное управление.
23. Этические вопросы государственной службы.
24. Моральные ценности государственной службы.
25. Философия государственного управления: конфликт интересов на государственной службе.
26. Практическая философия управления: способы и средства нравственной мотивации государственных служащих.
27. Философия государственного управления: вопросы организации государственной службы.
28. Философско-политический анализ современных конфликтов.
29. Проблема модернизации общества.
30. Философия техники.
31. Концепции современного общества.
32. Проблема справедливости в философии.
33. Проблема диалога в философии.
34. Концепции политики.
35. Особенности религиозного сознания в современном Кыргызстане.
36. Развитие искусства в Кыргызстане в современных условиях.
37. Информационные технологии как предмет социально-философского анализа.
38. Социально-философский анализ проблемы миграции в современных условиях Кыргызской Республики.
39. Права женщин в исламе и их соблюдение в светском государстве.
40. Философия японского менеджмента.
41. Философский анализ теорий менеджмента.
42. Аксиологические предпосылки управления.
43. Эстетика и психология художественного творчества.
44. Аксиология власти.
45. Этические идеи в философии аль-Фараби.
46. Философия права Гегеля вопросы управления.
47. Философия межкультурного диалога.
48. Экзистенциальная философия: основные идеи и проблемы.
49. Философский анализ проблемы соотношения управления и психологии.



50. Философский анализ проблемы соотношения политики и управления.
51. Философия государственного управления: основные идеи и проблемы.
52. Философия американского менеджмента.
53. Философия бизнеса: основные идеи и проблемы.
54. Философия международных отношений в произведениях Генри Киссинджера.
55. Демократическая система современности: на примере США, Кыргызстан, Япония.
56. Философия бизнеса: развитие предпринимательства в Кыргызстане.
57. Философская антропология: миф и сказка в системе воспитания детей.

Основание: Рапорта зав.кафедр.

**Ректор НОУ УНПК «МУК»**  
к.т.н., доцент



**Савченко Е.Ю.**